

Илимий изденүүчү Абдыраева Назгул Сарбагышовианын «Архитектура жана шаар куруу багытындагы кыргыз-орус тилдериндеги билингвизм» деген темада 10.02.20 – текстештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясына

## ПИКИР

Н.С.Абдыраеванын кандидаттык диссертациясынын жалпы тил илиминдеги, анын ичинде – 10.02.20, текстештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илиминде актуалдуу көйгөйгө – кыргыз-орус билингвизмине арналган. «Билингвизм» феноменинс ар кандай кайчы пикирлер, көз-караптардын бар экендигинин фактысын түшүнүү менен изденүүчү биздин көп улуттуу коомубуздун реалдуулугун эске алуу менен техникалык ЖОЖдогу окуу процессин жүргүзүүдөгү кыргыз жана орус тилдеринин иштөө көлөмү жагынан изилдеген. Илимий изилдөөдө реалдуу кыргыз-орус кош тилдүүлүктүн жана анын коомдогу функционалдык тилдин түрү катарында өнүктүрүү алкагында кыргыз жана орус тилдеринин интереференциясын ачып берген. Социолингвистиканын методдорун колдонуу менен эки тилдүү чөйрөдө тилдердин иштешин изилдөө, тилдерди колдонууга таасир этүүчү социалдык факторлордун аракеттери, коомдун социалдык онуттүү деңгээлине жараша билингвизмдин онуттүү тенденциясын аныктоо тилдердин келечектеги тагдыры учун чоң мааниге ээ. Мурдагы СССРде жана андан кийинки КМШда орус-улуттук кош тилдүүлүктүн таралышы ошол замандагы коомдун экономикалык жана саясий байланыштардын негизинде өнүктүрүү шарт түзгөн жана ал онуттүүлөргө билингвизмдин ролу чоң роль ойногон. Табигый жол менен экинчи тилди билүү сапатына жана анын кенири жайылгандыгына таасир этүүчү эн күчтүү социалдык фактор-бул элдердин баарлашуусу. Улуттар аралык байланыш улуттук- орус кош тилдүүлүлүгүнүн терен онутгүшүнө алып келди.

Учурда кыргыз жана орус тилдерин ишмердүүлүктүн ар кандай тармактарында колдонуу бир калыпта эмес жана бул ар кандай экстралингвистикалык факторлорго көз каранды, бирок дээрлик бардык тилдик кырдаалдарда эки тил тен парапелдүү - жарыш иштешет. Турмуштун бардык тармактарында айылдан келген студенттер кыргыз тилине көбүрөөк кайрыла тургандыгы аныкталган. Мындай көрүнүш калктын этникалык курамынын бир тектүүлүгүнө, адамдардын психологиясына, салттардын маданий-турмуштук өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Калктын отрукташуусунун компакттуулугу жана этникалык чөйрөнүн бир тектүүлүгү кыргыз тилин жана анын диалектилерин сактоого көмөктешет, айыл тургундарынан айырмаланып, кыргыз тили үй-булөдө жана кунумдук чөйрөдө эн жогорку функционалдык мааниге ээ: ата-энелер, балдар жана кошуналар менен баарлашканда байкалат, ал эми шаар жеринде студенттер аралаш тилде сүйлөгөн адатка айланып калган.

Сонку статистикалык маалыматтарга караганда орус тилин активдүү колдонулуучулардан болуп жогорку билимдүү адамдар менен жаштар экени аныкталған. Республикада орус тилинин иштешине эң күчтүү таасирин тийгизген социалдык факторлордун ичинен республиканын орус тилдүү жашоочулары менен эмгек, билим жана күнүмдүк турмуш чөйрөсүндө жогорку байланышты белгилей алабыз.

Тилди онуктуруунун эң социалдык маанилүү чөйрөсү билим берүү чөйрөсү болуп саналат, анткени дал ушул жерде инсандын тилдик компетенттүлүгү калыптанат, ал конкреттүү тилдин баарлашуунун ар кандай чөйрөлөрүндө иштеши үчүн обелгөлөрдү түзөт. Билим берүү чөйрөсү тилди колдонуунун үстөмдүк кылуучу чөйрөсүнүн аркасында кыргыз тилинин коомдук функцияларын кайра жаратуу жана кеңейтүү багытында кыргыз-орус билингвизмде езгоруу болуп жатат, бирок жогорку билим берүүде - кесиптик, профилдик окутууда кыргыз тилин киргизүү бир аз согул жүрүп жатканыгы байкалууда.

Мамлекеттик тил - жана саясий ой жүгүртүүнүн, улуттардын, этностордун тен укуктуулугунун, алардын тилдерин жана маданияттарын эркин онуктуруу принциптерине жана откөн кылымдардагы кетирилген каталарды ондоого негизделген. Республикада кош тилдүүлүктүн лингвистикалык, психологиялык, социалдык, педагогикалык аспекттери анын гармониялуу онутгушу үчүн жагымдуу шарттарды ачып берди деп баа беришет. Кыргыз тилин эне тил катары окутуунун лингвистикалык негиздемеси анын эне тилдин өзгөчөлүктөрүн эске алуу, салыштыруу, коммуникативдик багыт, функционалдык семантика жана өз ара байланышта окутуу принциптерине негизделишине алып келет. Башка тилдүү студенттер үчүн жеткиликтүү болгон программалар жана кыргыз тили боюнча окуу китептери окутуучуга эки тилди салыштыруунун негизинде сабактарды откөрүүгө жардам бериши керек, ошону менен кош тилдүүлүктүн чегинде кыргыз тили доминант экенин эстен чыгарбоо керек.

Н.С.Абдыраеваннын «Архитектура жана шаар куруу багытындагы кыргыз-орус тилдериндеги билингвизм» деген темада 10.02.20 – текстештирметарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясын толук аткарылып бүткон иш катары коргоого сунуштайм.

Илимий жетекчи, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы, ф.и.д., проф.

И.Абдувалиев

КАНЦЕЛЯРИЯ

Филол. измид. доктору, профессор И.Абдувалиевдин колуу таңбылтайдынын  
Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин  
окумуштуу катчысы